

ЖЕКЕ МААЛЫМАТТАРДЫН КУПУЯЛУУЛУК САЯСАТЫ

Ушул Жеке маалыматтардын купуялуулук саясаты (мындан ары – Купуялуулук саясаты) «O!Business» (мындан ары – «O!Business») мобилдик интернет-банкинги/ «Мой O!+Банк» мобилдик тиркемесин (мындан ары – «Мой O!+Банк») колдонуу маалында «O!Банк» ААК (мындан ары – Банк), (бардык укуктар жана милдеттер боюнча «Халык Банк Кыргызстан» ААКтын укук мурасчысы болуп саналат)) Кардардан ала турган бардык маалыматка карата жарактуу.

1. ТЕРМИНДЕРДИН АНЫКТАМАСЫ

- 1.1. Ушул Купуялуулук саясатында төмөнкү терминдер колдонулат:
 - 1.1.1. **«Банк»** – «O!Банк» Ачык Акционердик Коому /«O!Банк» ААК.
 - 1.1.2. **«Жеке маалыматтар»** - белгилүү бир же аныкталып жаткан жеке жакка (жеке маалыматтар субъектине) түздөн-түз же кыйыр тиешелүү болгон кандай болбосун маалымат.
 - 1.1.3. **«Жеке маалыматтарды иштетүү»** - жеке маалыматтары менен автоматташтыруу каражаттарын колдонуу менен же мындай каражаттарды колдонбой аткарылган кандай болбосун аракеттер же аракеттердин (операциялардын) жыйындысы, анын ичинде чогултуу, жазуу, системалаштыруу, жыйноо, сактоо, (жаңыртуу, өзгөртүү), алып салуу, колдонуу, өткөрүп берүү (жайылтуу, берүү, жеткиликтүүлүк), ээсиздендирүү, бөгөттөө, өчүрүү, жок кылуу.
 - 1.1.4. **«Жеке маалыматтардын купуялуулугу»** - Банк тарабынан сакталууга милдеттүү болгон жеке маалыматтардын субъектисинин макулдугусуз же башка мыйзамдуу негизсиз аларды жайылтууга жол бербөө талабы.
 - 1.1.5. **«Кардар»** –Банк менен Банктык кызматтарды алууга келишимди/«O!Business» мобилдик интернет-банкинг системасына кошулуу жөнүндө келишимди ага кошулуу/акцепттөө аркылуу түзгөн жана Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык жеке ишкердик ишмердикти ишке ашырган жеке ишкер/жеке жак жана/же өз колу менен «O!Банк» ААК жеке жактары тарабынан банктык кызматтарды алууга карата Арыз-Анкетага/Анкетага/Арызга кол коюу жолу менен «O!Банк» ААКтын жеке жактар тарабынан банктык кызматтарды алууга шарттарын кабыл алган.
 - 1.1.6. **«O!Business»** - Кыргыз Республикасынын аймагында жеке ишкердик ишмердикти ишке ашырган жеке ишкер/ жеке жак үчүн «O!Банк» ААКтын мобилдик интернет-банкинг системасы.
 - 1.1.7. **Банктын «Мой O!+Банк» мобилдик тиркемеси** – Кардардын банктык кызмат көрсөтүүлөрдү/продуктуларды алуусу жана банктык эсептер жана карталар боюнча банктык операцияларды жүргүзүүсү үчүн «Мой O!+Банк» мобилдик тиркемеси аркылуу Кардарга банктык эсептерге жетүү мүмкүнчүлүгүн берген Мобилдик түзүлүш үчүн тиркеме (программалык камсыздоо).

2. ЖАЛПЫ ЖОБОЛОР

- 2.1. «O!Business»/«Мой O!+Банк» Кардардын колдонуусу анын ушул Купуялуулук саясаты менен жана Кардардын жеке маалыматтарды иштетүү шарттары менен макул экенин түшүндүрөт.
- 2.2. Кардар Купуялуулук саясатынын шарттары менен макул болбогон учурда, Жеке эмгек ишмердигин ишке ашырган жеке ишкердин/жеке жактардын «O!Банк» ААКтын банктык кызматтарын алуу шарттарынын/«O!Банк» ААКтын жеке жактар тарабынан банктык кызматтарды алууга шарттарынын талаптарына ылайык «O!Business»/«Мой O!+Банк» мобилдик тиркемесин колдонууну токтотуусу керек.
- 2.3. Ушул Купуялуулук саясаты «O!Business»/«Мой O!+Банк» мобилдик тиркемесине гана карата колдонулат.

3. КУПУЯЛУУЛУК САЯСАТЫНЫН ПРЕДМЕТИ

3.1. Ушул Купуялуулук саясаты Банктын «O!Business»/«Мой O!+Банк» мобилдик тиркемесинин кардар-колдонуучуларынын жеке маалыматтарынын купуялуулук режимин ачыктабоо жана камсыздоо боюнча милдеттенмелерин белгилейт.

3.2. Ушул Купуялуулук саясатынын алкагында иштетүүгө уруксат берилген жеке маалыматтар Банка берилет:

- Кардар тарабынан – Кардар «O!Business»/«Мой O!+Банк» мобилдик тиркемесин колдонгон учурда;
- Мамлекеттик жана жеке органдар, коммерциялык жана коммерциялык эмес уюмдар тарабынан, мамлекеттик маалымат системаларынан жана жеткиликтүү маалымат булактарынан (УПМР базасы, Насыялык бюро ж.б.).

4. КОЛДОНУУЧУНУН ЖЕКЕ МААЛЫМАТТАРЫН ЧОГУЛТУУНУН МАКСАТЫ

4.1. Кардардын жеке маалыматтары Кардарга «O!Business»/«Мой O!+Банк» мобилдик тиркемеси жеткиликтүүлүк берүү жана анын функционалын колдонуу мүмкүнчүлүгүн алуу максаты менен колдонула алат.

5. ЖЕКЕ МААЛЫМАТТАРДЫ ИШТЕТҮҮНҮН ЖОЛДОРУ ЖАНА МӨӨНӨТТӨРҮ

5.1. Кардардын жеке маалыматтарын иштетүү мөөнөттү чектөөсүз, кандай болбосун мыйзамдуу жол менен, анын ичинде жеке маалыматтардын маалыматтык системасында автоматташтыруу каражаттарын колдонуу менен жана мындай каражаттарды колдонбой ишке ашырылат.

5.2. Кардардын жеке маалыматтары ыйгарым укуктуу мамлекеттик/укук коргоо/сот органдарына Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген негиз менен жана тартипте гана өткөрүлүп бериле алат.

5.3. Банк Кардардын жеке маалыматтарын мыйзамсыз же кокустук менен жеткиликтүү болушунан, жок болушунан, өзгөртүлүшүнөн, бөгөттөлүшүнөн, көчүрүлүшүнөн, жайылтылышынан, ошондой эле үчүнчү жактардын башка аракеттеринен коргоо үчүн зарыл болгон уюштуруучулук жана техникалык чараларды көрөт.

5.4. Банк жеке маалыматтар Кардар тарабынан атайылап өткөрүлүп берилгенде, же Кардардын күнөөсү менен атайылап эмес үчүнчү жактарга белгилүү болгондо, жоопкерчилик тартпайт.

6. ТАЛАПТАРДЫН МИЛДЕТТЕНМЕЛЕРИ

6.1. Кардар милдеттүү:

6.1.1. «O!Business»/«Мой O!+Банк» мобилдик тиркемесин колдонуу үчүн керек болгон жеке маалыматтар жөнүндө маалыматты берүүгө.

6.1.2. Ушул Купуялуулук саясатынын 6.1.1 п. көрсөтүлгөн маалыматтар өзгөрүлгөн учурда, өзгөрүүлөр болгон күндөн баштап беш жумушчу күндөн кеч эмес берилген жеке маалыматтар жөнүндө маалыматты өз убагында жаңыртуу, толуктоо.

6.2. Банк милдеттүү:

6.2.1. Алынган маалыматтарды ушул Купуялуулук саясатынын 4.1. п. көрсөтүлгөн максаттар үчүн гана колдонуу.

6.2.2. Купуя маалыматтын купуя сакталышын камсыздоо, аны Кардардын алдын ала жазуу түрүндөгү макулдугусуз ачыктабоо, ошондой эле Кардардын өткөрүлүп берилген маалыматтарын башка мүмкүн болгон жолдор менен алмашпоо, жарыялабоо же ачыктабоо, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын тартиптеринде белгилендерди кошпогондо.

6.2.1. Болгон иштиктүү карым-катнаштагы мындай маалыматты коргоо үчүн адатта колдонулган тартипке ылайык Кардардын жеке маалыматтарынын купуялуулугун коргоо үчүн сактык чараларын көрүү.

7. ТАРАПТАРДЫН ЖООПКЕРЧИЛИГИ

7.1. Банк Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, ушул Купуялуулук саясатынын 5.2 жана 5.4 пункттарында каралган учурларды кошпогондо, Кардардын жеке маалыматтарынын мыйзамсыз колдонулушу үчүн жоопкерчилик тартпайт.

8. ТАЛАШ-ТАРТЫШТАРДЫ ЧЕЧҮҮ

8.1. Кардар менен Банктын ортосундагы карым-катнаштан келип чыккан талаш-тартыштар боюнча доо менен сотко кайрылганга чейин, дооматты (талаш-тартыштарды ыктыярдуу жөнгө салуу жөнүндө жазуу түрүндөгү сунуш) берүү милдеттүү болуп эсептелет.

8.2. Дооматтын алуучусу дооматты алган күндөн баштап 30 (отуз) календарлык күндүн ичинде дооматтын ээсин дооматты кароонун жыйынтыгы жөнүндө билдирет.

8.3. Макулдашууга жетишилбегенде талаш-тартыш Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык сот органына кароого жиберилет.

8.4. Ушул Купуялуулук саясатына жана Кардар менен Банктын ортосундагы карым-катнашка Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдары колдонулат.

9. КОШУМЧА ШАРТТАР

9.1. Жаңы Купуялуулук саясаты ал Банктын сайтында жайгаштырылган убактан баштап, Купуялуулук саясатынын жаңы редакциясы менен башка каралган эмес болсо, күчүнө кирет.

9.2. Колдонуудагы Купуялуулук саясаты www.obank.kg дарегиндеги сайтта жайгаштырылган.

Банк:	Кардар:
«О!Банк» ААК Бишкек ш., Фрунзе көч., 390	<i>Кардардын Ф.А.А.</i>
<i>Банктын ыйгарым укуктуу жагы</i>	<i>Жөнөкөй электрондук кол тамга менен кол коюлду</i>